

Мээрим МЕЛИСБЕК кызы, "Кыргыз Туусу"



Сактангыла, сел жүрүүсү күтүлүүдө!

Кыргызгидрометтин маалыматына ылайык, 2016-жылдын 18-19-апрел күндөрү Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас жана Чүй облустарында нөшөрлөгөн жаан жаашы күтүлөт, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым аймактарда сел жүрүүсү мүмкүн.

Ошол себептен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликтерден мүмкүн болгон өзгөчө кырдаалдарга тез чара көрүү максатында Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күч-каражаттарын жогорку даярдыкта кармоону талап кылат жана калктын сел агымдарын коопсуз өткөрүү боюнча арыктарды тазалоо иштерин жүргүзүүнү өтүнөт.



Суунун баасын кымбаттатуу керекпи?

"Бишкек сууканал" ишканасынын башчысы Асылбек Исаевдин айтымында, Бишкек шаарындагы суу түтүктөрүнүн 49%ы эскирип, пайдалануу мөөнөтү бүткөн.

Суу түтүктөрүнө жыл сайын ондоо иштери жүргүзүлүп, миллиондогон каражаттар жумшалат. Мисалы, "Өткөн жылы 68 млн. сомго ондоп-түзөө иштери жүргүзүлгөн. Быйыл дагы ондоп-түзөө иштерине көп каражат жумшалаары белгилүү. Негизи бул үчүн сууга болгон бааны акырындик менен кымбаттатуу керек эле. Азырынча андай план жок. Учурда суунун 1 литрин иштеп чыгуу 7 сомго бааланса, жарандар 5,18 сомдон төлөп жатат. Бирок, ишканалар кымбаттыраак төлөп, ошону менен бардыгы жабылууда", – деген пикирин Исаев билдирди.

Маалыматтарга таянсак, борбор каладагы айрым түтүктөр 1929-жылы курулган.



Эски китебиң барбы, анда эске алып кой!

8-май күнү саат 14:00дө Бишкек шаарындагы борбордук мечиттин аянтчасында эски китептердин фестивалы өткөрүлөт.

Ар бир жаран кылымдардан сакталып келе жаткан ислам динине байланышкан эски кол жазма китептерин, арабча, түркчө шарият маалыматтары камтылган китептерди жана башка ислам баалуулуктары болгон буюм-тайымдарын алып келип, көргөзмөгө катыша болот. Эски китептердин фестивалына дин аалымдары чакырылмакчы.

Фестивалдын алкагында: эң эски китеп (басып чыгарылган жылы анык далилдер менен болсо), көлөмү эң чоң китеп, эң оор китеп, эң калың китеп, эң кооз жасалгаланып, таза сакталган китеп, башкалардан өзгөчө китеп, эски бирок, эң көп томдуу китептер боюнча аныкталган жеңүүчүлөргө ыраазычылык баракчалары тапшырылат.

Газ менен жүргөн автобустар ишке берилет

Үстүбүздөгү жылдын май айынан баштап газ менен жүргөн автобустар иштей баштайт.

Маалыматка караганда, мэриянын балансында учурда 455 автобус бар, анын ичинен 200 автобустун эскилиги жеткен. Шаардык мэрия автобус чыгарган заводдор менен ушул жылдын аягына чейин 118 коомдук унааны ондоп берүү боюнча келишим түзүүдө. Бул пландалган иштер иш жүзүнө аша турган болсо, жайдын күнү маршруттук унаада кыйналып жүргөн тургундар мэриянын иш алып баруусуна ыраазы болоору чындык.

"Азия МХ" жарым финалга чыкты

15-апрелде Москва шаарында КВНдин жогорку лигасынын экинчи чейрек финал оюндары болду.

Кыргызстандык "Азия МХ" командасы 17,5 утай алып, 2-орунду ээлөө менен жарым финалга чыкты. Мекендештерибизге дем күч берген колдоочулары бул жыйынтыкка жетине албай сүйүнүп турган мезгили. Кыргызстандын намысын коргогон эр азамат, уланыздарыбыз жагымдуу жаңылыктары менен калкыбызды сүйүндүрүп жүрө беришин демекчиби.



Соңунан аттиң дебей, алдын алалы!

Саламаттыкты сактоо министри Т. Батыралиев массалык маалымат каражаттарына атайын кайрылуу жасады. Министр төрөт үйлөрүн энелери баш тарткан ымыркайлар үчүн атайын кутучалар менен жабдууну сунуштоодо. Мындай кадам ташталган бөөбөктөрдүн өмүрү сактоого багытталат.

Мындан сырткары, аталган министрлик баладан баш тарта турган кош бойлуулар үчүн атайын маалыматтык материалдарды чыгарды.

"Биз жаш энелер коомдук ажатканада же шаар четинде боюнан бошонгонуна жөн карап тура албайбыз. Бул жапайы кадам. Мамлекет бул көйгөйдү тезинен чечүүсү керек. Буга көп деле каражат талап кылынбай", – деп билдирди.

Ал эми боюндагы ымыркайдан арылуу тууралуу ойлонуп жүргөн энелерге багытталган маалымат материалдарында көйгөйдөн чыгуу ыкмалары, жолдору камтылган.

Туристтик сезонго камылга көрүлүүдө

Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кириши менен бул уюмга мүчө өлкөлөрдүн жарандары үчүн чек арадан өтүү жол-жобосу жеңилдетилген шартта туристтердин агымы көп болорун белгилешүүдө. Мындан улам чек ара кызматына көзөмөл-өткөрүү пункттарында туризм тармагындагы ишти жакшыртуу чаралары көрүлүп жатканы маалым болду.

Адистердин айтымында, соңку эки Ажылда Кыргызстанга чет жактан келген туристтердин саны өсүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын тогуз айында өлкөдө 1 миллион 156 миң турист катталса, анын 820 миңи жайында Ысык-Көлгө эс алууга келгендер. Эс алуучулардын 70 пайыздан ашыгын жергиликтүү жарандар түзөт.



Ракка жардам болчу антибиотик табылды

Окумуштуулар рак илдетин дарылоодо жардам бере алуу антибиотиктин тапканын айтышууда.

Алар бактерия чыгарган тутумдар илчиги оорусун жана балким рак илдетин айыктыруу касиетине ээ болушу мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Маалыматка таянсак, суу алдындагы үңкүрлөрдөн 10дөй бактерия табылган. Алардын баары текшерүүдөн өткөрүлүп, бирөө терең илимий иликтөө жасоо үчүн тандалып алынган. Ал 120дан ашык тутумдарды чыгара алары аныкталды. Алардын жүзгө жакыны илимде буга чейин белгисиз болуп келген.


Учурда окумуштуулар толук изилдөө жүргүзүү үчүн аракеттерди көрүп жатат. Ошондой эле, бул бактерия кайсыл дарттарга шыпаа болушу мүмкүндүгүн тыкыр текшерүүдө.



Кыргыз даамы – "курут" даңкталды

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин кампусунда улуттук курут фестивалы өттү.

Аталган фестивалга Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарынан келип катышышты. Талкан кошулган куруттан баштап, чөбөгө кошулганга чейинки түрдүү формадагы куруттар коноктор менен катышуучулардын назарына коюлду.



Ошондой эле фестивалдын жүрүшүндө улуттук тамак-аштын жана куруттун жасалышы боюнча мастер-класс көрсөтүлдү. Андан сырткары иш чара улуттук оюндар – аркан тартыш, кол күрөш жана көңүл ачуучу оюндар менен коштолду. Кыргыз даамдарын даназалоо максатында өткөрүлгөн фестиваль өз максатына жетип, кыргыз куруту дагы бир ирет даңкталды.

Иштин башы ишембилик

К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин жаштар иштери боюнча комитети жана студенттердин демилгеси менен, 16-апрель күнү, Орто-Сай айылында жайгашкан Кыргызстандын мамлекеттик желегинин аймагында ишембилик өткөрүштү.

Анда, эки чакырым аралыкта Ажолдун бою акыр-чакырдан тазаланып, жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо жана табиятка аяр мамиле кылуу менен биргеликте мамлекеттин өсүп-өнүгүшүнө салым кошууга үндөө максаты коюлган. Ишембиликке окуу жайдын ректору А.Мусаев баштаган жетекчилик, университеттин мугалимдер жамааты жана 200дөн ашык студенттер катышты.

